

Педагогикалык кеңеш
тарабынан кабыл алынган
Бүйрүк № 23
«1 » Сентябрь 2022 ж



Калыгул Жусупов атындагы орто мектебинин китецканана боюнча ЖОБОСУ

1. Жалпы Жобо

- 1.1. Жобо мектеп китецканасынын ишин уюштурат.
- 1.2. Китецканы билимдин жана илимдин сапатын жогорулатууга көмөктөштөт.
- 1.3. Китецканы мектептин түзүмдүк бөлүмү болуп саналат. Китецкананын ишин китецканачы жүргүзөт.
- 1.4. Китецканы өз ишмердигинде Кыргыз Республикасынын “Китецканы иши жөнүндө мыйзамын” жана башка мыйзамдарды, мектеп Уставын, ушул Жобону жетекчиликке алат.
- 1.5. Китецканы мектеп мөөрлөрүн, штамптарды жана бланктарды колдонот, ошондой эле өзүнүн аталышы жазылган штампка ээ.
- 1.6. Китецканы кызматкерлеринин милдеттери, китецкананын башчысы тарабынан иштелип чыккан жана мектеп директору тарабынан бекитилген кызматтык нускамалар менен аныкталат.
- 1.7. Китецканы өзүнө жүктөлгөн милдеттерди аткарууда мектептин түзүмдүк бөлүктөрү менен түздөн - түз иш алып барат.
- 1.8. Бул Жобо бекитилген учурдан тартып күчүнө кирет.

2. Китецканын милдеттери:

- 2.1. Маалыматтык суроо-талаптарга ылайык, мектепте окуучулардын баардык категориялары үчүн толук жана ыкчам маалыматтык-библиографиялык кызматтарды көрсөтүү.
- 2.2. Мектеп профилинин маалыматтык мұктаждықтарына ылайык китецканана фондусун түзүү.
- 2.3. Окуучулардын арасында китецканы жана маалымат менен колдонуу маданиятын тарбиялоо;
- 2.4. Китецканын тейлөө кызматын кеңейтүү, китецкананын техникалык жабдылышынын негизинде алардын сапатын жогорулатуу, китецканадагы маалыматтык процесстерди компьютерлештируү.
- 2.5. Окуучулардын адабиятка болгон мұктаждықтарын канаттандыруу үчүн башка китецканалар, илимий-техникалык маалымат органдары ж.б мекемелер менен иш-чараларды уюштуруу жана кызматташуу.

3. Китецканын функциялары

- 3.1. Окуучуларга карата көрсөтүлө турган кызматтар:
 - “Каталогдор, картотекалар аркылуу китецканана фондусунун курамы жөнүндө толук маалымат берет”.
 - Окуучулардын суроо-талабына ылайык китецканада жок болгон чыгармаларды жана башка документтерди башка китецканалардан алат;
 - мектептин илимий жана билим берүү ишине жардам берүү үчүн адабияттардын тизмесин түзөт;

- библиографиялык маалымдамаларды аткарат;
 - китепканы фондундагы китеп көргөзмөлөрүн жүргүзөт;
 - окуучулардын, окуучулардын жана изилдөөчүлөрүнүн маалыматтык муктаждыктарын аныктайт, изилдейт жана системалуу тактайт;
 - окуучуларга маалыматтык колдоо көрсөтөт, китепканын маалымдамалык библиографиялык аппараттарында, маалымат тутумдарында жана маалымат базаларында багыт алуу мүмкүнчүлүгүн камсыз кылат;
- 3.2. Билим берүү жана кесиптик программаларында, окуу пландарында жана окуу темаларында китептерди алуу тизмесин камсыз кылат.
- 3.3. Аймактык китепканалар менен иштешет, консультациялык жардам алат.

4. Тұзулушу.

- 4.1. Китепканын башчысы мектеп директорунун буйругу менен дайындалат жана кызматтан бошотулат.
- 4.2. Китепкана мектеп директору тарабынан бекитилген штаттык бирдиктин негизинде иш алып барат.
- 4.3. Китепканын кызматкерлери мектеп директорунун буйругу менен китепкана башчысынын сунушу менен кызмат ордуна дайындалат.
- 4.4. Китепканын башчысы төмөнкү документтерди иштеп чыгат:

 - китепкананын жөнүндө жобо;
 - китепкананын пайдалануу эрежелери;
 - учурдагы жылга иш планы;
 - жылдын аягындағы китепкананын ишин талдоо.

- 4.5. Китепкананын кызматкерлеринин эмгек маяналары, эмгек келишими менен жөнгө салынат, анын шарттары Кыргыз Республикасынын эмгек мыйзамдарына тура келиши керек.
- 4.6. Китепканын курамына төмөнкүлөр кирет:
 1. Жазылуу жана окуу залы
 2. Электрондук ресурстар сектору (электрондук китепкана)
 3. Китеп сактоо бөлүмү
- 4.7 Китепкананын иштөө убактысы:

 - Мектептин ички эрежелерине ылайык аныкталат
 - Окуучуларга кызмат көрсөтүлбөй турган санитардык күн.

- 5. Китепкананын укуктары:
 - 5.1. Китепкананың тұзұмун, штаттық санын жана пайдалануунун эрежелерин иштеп чыгып, мектеп директору тарабынан бекиттируү;
 - 5.2. Китепкананы пайдалануунун эрежелерине ылайык, окуучулар тараптан келтирген зияндын ордун толтурууунун түрлөрүн жана өлчөмдөрүн аныктоо;
 - 5.3. Белгиленген тартиптен башка китепканалар, уюмдар менен кат альшуу жүргүзүү;

Жоопкерчилик.

- китеп фондусунун, техниканын жана шаймандардын сакталышы;
- эмгекти уюштуруу, эмгек жана өндүрүштүк тартипти сактоо;
- өз компетенциясынын чегинде функцияларды аткарғанга;
- китепкана кызматкерлеринин жоопкерчилиги кызматтык нускалар менен аныкталат.

зарылдыгын аныктоо;

- билим берүү мамилелеринин башка катышуучуларынын ой-пикирлерин эске алуу менен ички чечим чыгаруу ишмердүүлүгүнүн багыттарын түзүүгө;
- Уставда бекитилген билим берүү мекемесинде кабыл алынган тартилте жергиликтүү ченемдик укуктук актыларды бекитүүгө;
- жергиликтүү ченемдик укуктук актыларды иштеп чыгууга, Метептин ишине байланыштуу айрым чөйрөлөрдөгү компетенттүү үчүнчү жактын уюмдарынын өкүлдөрүн, адистерди жана эксперттерди тартууга;
- жергиликтүү ченемдик укуктук актылардын иштелип чыгышына жетекчиликти жана контролду жүзөгө ашыруу актылары;

5.2.1. Милдеттүү:

- өз ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын, билим берүү чөйрөсүндөгү мыйзамдарды жана окуучулардын, ата-энелеринин (мыйзамдуу өкүлдөрүнүн) укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын козгогон мыйзам алдындагы актыларды жетекчиликке алууга;
- жергиликтүү ченемдик укуктук актыларды иштеп чыгуу жана бекитуу процессинде билим берүү мамилелеринин катышуучуларынын жана башка кызықдар тараптардын пикирлерин эске алуу;
- билим берүү мамилелеринин башка катышуучуларынын укуктарын жана эркиндиктерин урматтоого.

5.8. Окуучулардын жана ата-энелеринин укуктары:

5.3.1. Алар төмөнкүлөргө укуктуу:

- адамдын кадыр-баркын урматтоого, физикалык жана психикалык зомбулуктун бардык түрлөрүнөн, жеке мазактоолордон, өмүрүн жана ден-соолугун коргоого;
- окуучулардын, ата-энелеринин (мыйзамдуу өкүлдөрүнүн) укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын козгогон жергиликтүү ченемдик укуктук актыларды иштеп чыгууга жана талкуулоого катышууга, өз пикирин билдириүүгө, сунуштар менен сунуштарды берүүгө;
- жергиликтүү ченемдик укуктук актыларды макулдашууда белгиленген тартилте катышууга;
- билим берүү жаатындагы мыйзамдарды жана билим берүү мекемесинде колдонулуп жаткан жергиликтүү ченемдик укуктук актыларды сактабаган же акыйкатсыз аткарган учурда мугалимдин же билим берүү мекемесинин администрациясынын кызыкчылыктары кагылышса, комиссияга кайрылып билим берүү мамилелеринин катышуучуларынын ортосундагы талаш-тарыштарды жөнгө салуу үчүн.
- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартилте билим берүү мекемесинин жергиликтүү ченемдик укуктук актыларына даттануу.